

**Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык кызматчыларынын  
этикасынын КОДЕКСИ**

Мамлекеттик жарапандык  
кызмат жана муниципалдык  
кызмат боюнча кенештин  
2016-жылдын 19-августундагы  
№ 43 токтому менен  
бекитилди

**Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык кызматчыларынын  
этикасынын  
КОДЕКСИ**

(Мамлекеттик жарапандык кызмат жана муниципалдык кызмат боюнча кенештин 2017-жылдын 14-  
августундагы № 38 токтомунун редакциясына ылайык)

**1-глава.  
Жалпы жоболор**

**1. Мыйзамдар**

1. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык кызматчыларынын этикасынын кодекси (мындан ары - Этика кодекси) Кыргыз Республикасынын Конституциясына, Мамлекеттик кызмат шамдарынын жүрүм-турумуну эл аралык кодексине (Бириккен Улуттар Ююмунун Башкы Ассамблеясынын 1996-жылдын 12-декабрындагы 51/59 Резолюциясы), коррупцияга каршы аракеттенүү, мамлекеттик жана муниципалдык кызмат боюнча маселелерин жөнгө салтан Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык иштелип чыккан, ошондой эле коомдун жана мамлекеттин жалпыга таанылган ахлат-адептүү принциптери менен ченемдерине негизделген.
2. Этика кодекси администрациялык кызмат орундарын эзлеген Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык кызматчыларына (мындан ары - кызматчылар) жайылтылат.

**2. Мамлекеттик жана муниципалдык кызматчылардын этикасынын түшүнүгү**

3. Кызматчылардын этикасы - мамлекеттик башкаруу жана жергиликтүү оз алдынча башкаруу сұрандарында кызмат орундарын эзлеген адамдардын моралдык, маданий жана кесиптик корупцияның карата коомдун таланттарын чагылдырган жүрүм-турум ченемдеринин жана зережелеринин жыйындысы.

**3. Кызматчылардын этикасынын максаттары жана принциптери**

4. Этика кодексинде кызматчылар үчүн этика ченемдери томонкүдөй максаттарда белгиленест:
  - кызметчылардын аң-сезимине коомға жана мамлекетке кызмат кылуунун жогорку ахлат-адептүү принциптерин калыптандыруу;
  - жарапандырылган кызматчыларга болгон ишенимин чындоо;
  - Кыргыз Республикасынын мамлекеттүүлүгүн чындоонун негизи катары бийликтин калыптарын жогорулаттуу.

**5. Кызматчылардын этика принциптери томендөгүлөр болуп саналат:**

- чынчылдыгы жана ак ниеттүүлүгү;
- жүрүм-турумда жонокөйлүүлүгү жана токтоодугу;
- кызметтүү милдеттерин аткарууда ак ниеттүүлүгү, жоопкерчиликтүүлүгү жана кесипкөйлүгү;
- этика ченемдерин бузуу фактыларына карата келишпоеочулук.

**6. Кызматчылардын этика принциптерин жана ченемдерин сактоосу алардын кызмат етөөдөгү милдеттүү шарты болуп саналат жана кызматта которуудо, баа берүүде, кадрлар резервин түзүүде жеке алышат.**

7. Ушул Этика кодекси менен жөнгө салынбаган маселелер боюнча журум-турумдун жалпы кабыл алынган ченемдери колдонулат.

#### 4. Мамлекеттик жана муниципалдык кызматчынын этикасынын негиздери

8. Этика кодекси төмөнкүдөй негизги жоболорду камтыйт:

- кесиптик милдеттүүлүгүн;
- коррупцияны алдын алуусун;
- журум-турум маданиятын.

#### 2-глава.

##### Кесиптик милдеттер

5. Мамлекеттик жана муниципалдык кызматчынын кесиптик милдеттери

9. Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат өтөөде кызматчы төмөнкүлөргө милдеттүү:

- Кыргыз Республикасынын Конституциясын, укуктук жана эл аралык укуктун ченемдерин жетекчиликке алууга;
- кызматтык милдеттерин ак ниеттүү аткарууга, аларды жогорку кесиптик деңгээлде аткарууга умтулупта;
- адамдын жана жаандын укуктары менен эркиндиктерин сактоого, жаандарга жана кызмат аламдарына кайрылууда ийкемдүү жана көнүл буруу сапаттарын корсетүүте;
- кызматтык майгарым укуктардын алкактарынан чыкпоого;
- жеке жана партиялык кызычылыктардын коомдун жана мамлекеттин кызычылыктарынан жотору турушунда жол бербоого;
- мамлекеттин кадыр-баркын көтөрүүгө аракеттенүүтө, жетекчиликти жана мамлекет тарабынан жургүзүлгөн саясатты ачык сыйнабоого;
- мамлекеттик, кызматтык жана мыйзам менен коргоого алынган, анын ичинде кызматты тохтолкондоң кийинки мезгилдин ичинде башка жашыруун сырды мыйзам менен белгиленген тартилте сактоого;
- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын бузулушунун ага белгилүү болгон фактылары жонунде жетекчиликке жана тиешелүү органдарга тохтоосуз маалымдоого;
- улуттук, жаш курагы, тили, гендердик жана башка белгилер, ошондой эле саясий жана диний кез караштар боюнча кодулоого жол бербоого.

10. Кызматчы Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылдайык (мындан ары - мыйзамдар) башка милдеттерге да ээ болушу мүмкүн.

#### 6. Кызматчынын ишин уюштуруу

11. Кызматчы жумушчу күн тартибин сактоого жана көюлгөн милдеттерди өз учурunda аткарууга умтулупта милдеттүү.

12. Кызматчы өз жумушчу ордун иштөөгө жана жаандарды кабыл алууга максималдуу ынгайлую болгондой уюштурушу керек. Кызматчыны анын эмгектенүүсү үчүн керектүү шарттар менен камсыз кылуу - органдын жетекчисинин милдети болуп саналат.

13. Кызматчы кызматтык мүлкө сарамжалдуу мамилс жасоого жана пайдаланууга милдеттүү.

14. Ишке мас абалында келүүгө же жумуш ордунда спирт ичимдиктерин, банды заттарын колдонууга, жумуш ордунда тамеки таргууга, ошондой эле өрт жана санитардык коопсуздук зержелерин бузууга тынуу салынат.

#### 3-глава.

##### Коррупцияны алдын алуу

## 7. Кызыкчылардын кагылышуусунда кызматчынын жүрүм-туруму

15. Кызматчынын кызматтык мілдептерин же функцияларын аткарууга анын жеке кызыкчыларды таасир тийгизгенде, кызыкчылардын кагылышуусу пайда болот, натыйжада жарандардын, уюмдардын же мамлекеттин укуктары жана кызыкчыларды бузулат.
16. Кызыкчылардын кагылышуусу пайда болгон учурда же мындай кагылышууну келип чытышы мүмкүн болгондо кызматчы бол жөнүндө жетекчите маалымат беруугө мілдептүү. Кызыкчылардын кагылышуусу келип чыкканда жетекчи кызматчылардын кызматтык ыйгарым укуктарын жеке максаттарда аныра пайдалануусуна жол бербөө максатында мыйзам менен белгилентен чарапарды корот.
8. Кызматчы тарабынан коррупциялык көрүнүшторду болтурбоо
17. Кызматчы кызматта коррупцияны болтурбоого ёбелгө түзүүгө мілдептүү.
18. Кызматчыга башка кызматчылар тарабынан жасалтан коррупциялык көрүнүштөрдүн фактылары белгилүү болгон учурда, ал бул жөнүндө жетекчиге, ошондой эле ушул чөйреде карши туруу боюнча ыйгарым укуктуу укук коргоо органдарына токтоосуз жазуу жүзүндө билдириүүгө мілдептүү. Органдын жетекчиси коррупциялык көрүнүштөрдүн фактылары жөнүндө билдириген кызматчыны, ал түгүл укук коргоо органдарына кайрылууга чейин, коргоону камсыз кылуута мілдептүү.
19. Эгерде кызматчы мамлекеттик башкаруу же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына жеке маселелер боюнча кайрылса, ал кызматчы катары чыкпастан, кайрылуу предмети менен гана чектелүүгө тийиш.
9. Кирешелерди, чыгымдарды жана мүлктердү декларациялоо
20. Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат етөөдо кызматчылар мыйзам менен белгилентен тартипте декларация беруугө мілдептүү.
21. Декларацияда кызматчынын иш жүзүндөгү материалдык абалына карата олуттуу айырмачылыктар табылган учурда ага мыйзамдарга ылайык чарапар колдонулат.
10. Белектерди алуу
22. Кызматчы кызықдар адамлардан белектерди (акча, товар, кызмат корсөтүүлөр ж.б.) алуу үчүн кызматтык абалын пайдаланууга укуксуз жана мамлекеттин жана муниципалдык кызматтын кадыр-баркынша шек түдүрү турган кырдаалдардан качууга тийиш.
23. Аракет (аракетсиздик) же кызматтык мілдептерин аткаруу мөөнөтүн узартуу түрүндө белек, сый абы же кандайдыр бир башка жеке пайда алуу үчүн үчүичү жакка кандайдыр бир жардам сунуштоого же убала беруугө тынуу салынат.
24. Туулган кунүне, үй-бүлөлүк салтанаттарга жана башкаларга карата кызмат боюнча кесиптештери тарабынан белектерди алууга жол берилет. Аңдай белектердин жалпы баасы жыл ичинде кызматчынын айлык окладынын өлчөмүнөн ашыоого тийиш.
25. Протохадук жана расмий башка иш-чараларга байланыштуу кызматтык иш сапарлары учурunda кызматчы алган белектер тиешелүү мамлекеттик башкаруу же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын менчигине акт боюнча откорулуп берилет. Кызматчыларга белектердин мыйзамдар менен белгилентен тартипте сатып алууга жол берилет.
26. Корсөтүлгөн бул чектоолор расмий сыйлыктарга (байгелерге, дипломдорго, грамоталарга ж.б.) жайылтылбайт.

## 4-глава.

### Жүрүм-турум маданиятты

11. Кызматтагы субординация жана өз ара мамилелер

27. Кызматчы кесиншештери менен өз ара аракеттегүүлүрдө ак ниеттүүлүккө, кең пейилдуулукко, ынгайлуу моралдык климатты калыптаандырууга, өз ара жардам көрсөтүүгө көмөктөшүүлөргө үлгү болуутайиш.

28. Кызматчы кесиншештерине урматтоо менен мамилә жасоого, аларды ачык сыйнабоого, жетекчинин чечимине шектенүүлөрдү ачык айтууга укуксуз. Жетекчинин чечимине макул болбогон учурда кызматчы өзүнүн позициясын жазуу түрүндө баяндоо менен ага кайрылууга укуктуу.

29. Кызмат бөөнчча кесиншештери тарабынан этика чөнөмдерин бузуу фактылары табылган учурда кызматчы андий фактылар жөнүндө жетекчиге билдириүүгө укуктуу.

30. Кызматчылар субординацияны сактоого, кызматтык мамилелердин алкактарынан чыкпоого, кесиншештерине карата урмат-сый көрсөтүүгө жана аларды көмөнүктөн сөздөрдөн карманууга тийиш.

31. Кызматтык жүрүм-турумунда кызматчы адам укуктары менен эркиндиктери эн жогорку баалтуудук болуп эсептөлөт деген конституциялык жобото жараши адамдын жынысы, курагы, расасы, этноска таандыктыгы, тили, социалдык, мүлкүүк же үй-бүлөлүк абалы, саясий же диний ынанымдарынын белгилери боюнча кодулоо мүнөздөгү сүйлөөлөрдүн же аракеттердин кайсы болбосун да турлорунөн карманышы керек.

32. Жамаатта жетекчи өзүнө баш ийген кызматкерлерге карата урматтоо мамилесин көрсөтүүгө, үлгү болууги, алардын ишин моралдык колдоо жана уюштура билүүгө, кесинтик жактан осуусу учун шарттарды түзүүгө жана баш ийген кызматкерлердин убактысын баалай билүүгө тийиш.

33. Жетекчи баш ийген кызматкерлердин мүктаждыктарына конул бурууга, алардын отүнүчтөрүнө жооп берүүгө, жамаатта интиктүү абалды колдоого тийиш.

## 12. Коомдук жана саясий ишмердүүлүк

34. Кызматчынын коомдук жана саясий (кызматтан тышкарьы) ишмердүүлүгүтү айланчойросундогулөрдүн анын чынчылдыгына жана жөнөкөйлүүлүгүнө шектенүүлөрүн туудурбоого тийиш. Кызматчынын кызматтан тышкаркы ишмердүүлүгүтү же анын коомто, саясий бирикмеге же диний уюмга тиешелүүлүгүтү анын кызматтык милдеттерин ак ниет жана калыс аткаруусуна шектенүүлөрдү пайда кылбоого тийиш.

35. Кызматчы өзүнүн кызматтык абалын пайдалануу менен башка кызматчыларды коомдук, саясий бирикмелердин жана диний уюмдардын интерине катынууга мажбур кылууга тийиш эмес.

36. Кызматчыга коомдук, саясий бирикмелердин жана диний уюмдардын иши-чараларын кызматтык башпааналарда откоруүгө тьюу салынат.

37. Жумуш учурунда кызматтан тышкаркы интер менен алектенүүгө тьюу салынат.

38. Кызматчы анын ишмердүүлүгүтү Кыргыз Республикасынын Конституциясынын жана мыйзамдардын бузулушуна, мамлекеттик башкаруу жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын мүлкүүн зиян көлтириүүгө, жарандарға моралдык зиян алыш келүүгө мүмкүн болгон кырдааллардии качууга тийиш.

## 13. Жарандар менен мамилелер

39. Кызматчы кызматтык милдеттерин аткарууда калыс болууга жана таасир көрсөтүүлөрден эркин болууга тийиш.

40. Кызматчы жарандар менен мамилелерде томонкулорго милдеттүү:

- так жана кичин пейил болууга;
- өзүнүн тартыптуулугун жана уюшкандуулугун көрсөтүүгө;
- баштапмандыктарга жол бербөөгө, жарандардын жеке убактысына сарамжал мамилә жасоого;
- кызмат көрсөтүүлөрдү алган тарантардын биринин кызыкчылыктарын көздөбөөгө;

- мамлекеттик башкаруу жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын кадыр-баркын колдоого.

#### 14. Кызматчынын тышкы он-түспөлү

41. Кызматтык миддэгтерди аткарып жатканда кызматчынын тышкы келбети томонкудай болуута тийиш: мамлекеттик органдарга, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына карата жарандардын кадыр-сыйына көмөктөшүү, мамлекеттик жана муниципалдык кызматтын туруктуулугун, ишенимдүүлүгүн, маанилүүлүгүн жана маданиятын билдирип, ишкердик, сабырлуулук, тыкандык менен айырмаланып, жалпы кабыл алынган ишкердик стилге ылайыктуу болуш керек.

Кийим-кечекке карата атайын таланттар протоколдук иш-чараларга катышкан жана иш сапарларда жүргөн кызматчыларга карата коюлушу мүмкүн.

(Кенештин 2017-жылдын 14-августундагы № 38 токтомунун редакциясына ылайык)

42. Кийим-кечек сыйтайы, ишкердик стилге туура келиши керек, классикалык багыттын болупу абзел. Кийим-кечектин өңү-түсү келишкен, классикалык жана ишкердик стилге ылайык келиши зарыл, ето эле кызыл-тазыл кийим сунушталбайт. Кызматчынын кийим-кечегине негизги таланттар - так, ынчайлуу жана сырткы корунушу төгерегиндегилердин жактырбоосуна кабылбоого тийиш.

Спорт стилдеги кийим жумушчу кырдаалда алгылыктуу деп эсептелбейт.

Цоч жасалгасы кызматчынын иштиктүү имиджин баса корсотуп, тыкан жана таза болушу керек.

(Кенештин 2017-жылдын 14-августундагы № 38 токтомунун редакциясына ылайык)

#### 15. Пикир алышуу стили

43. Пикир алышуу стили кызматчынын маданий дөнгөэлин чагылдырат.

44. Кесиптештери жана башка адамдар менен пикир алышууда кызматчы ак иисттүүлүк жана ачык-айкындуулук принциптерин кармануусу зарыл.

45. Кызматтык мамлекеттерде кызмат боюнча башт ийген жана кызмат боюнча көнже адамдар жетекчилер жана кызматы боюнча улук адамдар менен биринчи саламдашат, ал эми кызматчылардын абыны бирдей болгондо ким озүн кичи пейнди жана тарбиялуумун деп эсептесе биринчилерден болуп саламдашат.

46. Кызматчылар бири-бирине оздоруун тааныштырууда жогору турган кызмат ордун эзлөтен кызматчы болуп озүн биринчи тааныштырат.

47. Кызматчы кызматтык ангемелешүүлөрдү жүргүзүүдө сарамжалдуулукка, ачыктыкка жана таатыкка умтулууга тийиш.

48. Жумушчуубаубактысын жана бюджеттик каражаттарды үнөмдөө максатында кызматчы миддэгтерин аткаруу учурунда заманбап маалымат технологияларынын каражаттарын артыкчылыктуу пайдаланууга умтулууга тийиш.

#### 16. Ачык иш-чараларга катышуу

49. Кызматчылардын журум-турум этикасынын эрежелери расмий ачык иш-чараларга жайылтылат.

50. Ачык иш-чараларда кызматчы ачык чыгып сүйлөө ыкмаларын туура пайдаланууга, мамлекеттик башкаруу жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын кадыр-баркына шектенүүлөртө алып келе турган эмес журум-турумдардан жана ачык сез кылуудан качууга тийин.

51. Ачык чыгаруулардын сүйлөодө кызматчы мамлекеттик башкаруунун же оз алдынча башкаруунун озү атынан чыккан органынын позициясына дал келгөн маалыматтарды айттууга укуктуу.

## 17. Этика боюнча комиссия

52. Мамлекеттик башкаруунун жана жергиліктүү өз алдынча башкаруунун ар бир органында кызматчынын этикалык жүрүм-турумуна арыздарды жана даттандыларды караған этика боюнча комиссия түзүлөт.
53. Этика боюнча комиссия өз ишин ачык-айқындуулуктуу, коллегиялдуулуктун жана ак инститтүлүктүн принциптеринде жүзегө ашират.
54. Этика боюнча комиссиянын мүчөлөрүнүн саны так эмес, бирок үч адамдан кем эмес санда түзүлүүт тийин.
55. Этика боюнча комиссия гендердик өкулчүлүктүү эске алуу менен жамаатта кадыр-баркка жана урмат-сыйга ирзыган кызматчылардын ичинен жамааттын жалпы чогулушунда түзүлөт. Комиссиянын төрагасы этика боюнча комиссиянын мүчөлөрү тарабынан шайланат. Комиссиянын жеке жана сандык курамы жетекчи тарабынан бекитилет.

## 18. Этика боюнча комиссиянын ишинин жана ыйгарым укуктарынын тартиби

56. Этика боюнча комитет өз ишин жылдык пландын негизинде түзөт.
57. Этика боюнча комиссиянын жыйналышы кварталына бир жолудан кем эмес, ошондой эле зарылчылыгына жараша откерудот.
58. Этика боюнча комиссия төмөнкүдей иштерди жүзегө ашират: кызматчынын этикасынын ченемдерин бузуу фактыларын белгилейт;
- этикалык жүрүм-турум маселелери боюнча жамаатты окутууну жургүзөт;
  - коррупциялык тобокелдиктерди төмөндөтүү жана кызыкчылкылардын кагылышуусун жооу боюнча сунуштарды берет;
  - кызматчылар менен бирге этика маселелери боюнча профилактикалык ангемелешүүлөрдү жургүзөт;
  - мыйзамдарга ылайык башка маселелерди карайт.

59. Этика ченемдеринин бузулушу белгилентен учурда, этика боюнча комиссия төмөнкүдей чечимдерди кабыл алат:
- кызматчыны моралдык жактан уяткаралат;
  - этика ченемдерин милдеттүү сактоо жөнүндө жазуу жузунде эскертүү берет;
  - кызматчыга карата тартип-жаза чараптарды коллонуу жөнүндө жетекчиге сунуш киргизет.

60. Этика боюнча комиссиянын мүчөлөрү кызматчылар тарабынан этиканын бузушу жөнүндө ачык чыгын сүйлөөгө укуксуз. Этиканы бузуу фактылары табылган учурда комиссия аларды ачык чагылдыруунун максатка ылайыктуулугу жөнүндө маселени жетекчи менен макулдашат.

61. Этика боюнча комиссиянын жана апелляциялык комиссиянын ишинин тартиби жетекчи тарабынин бекитилген Регламентте аныкталат:

## 19. Этика боюнча комиссиянын ишин камсыздоо

62. Этика боюнча комиссиянын ишин камсыздоого жооптуу адамдар төмөнкүлөр болуп саналат:
- мамлекеттик органдарда - статс-катчылар же аппарат жетекчилери;
  - жергиліктүү өз алдынча башкаруу органдарында - аппарат жетекчилери же жооптуу катчылар.
63. Этика боюнча комиссиянын ишин камсыздоого жооптуу адамдар этика боюнча комиссиянын ишине кийлигишүүгө укуксуз жана анын курамына кире алынпайды.
20. Этика боюнча комиссиянын ишинин мониторинги
64. Этика боюнча комиссиянын ишинин мониторингин мамлекеттик жаңандык кызмат жана муниципалдык кызмат иштери боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган жүзегө ашират.

65. Мамлекеттик жарайндык кызмет жана муниципалдык кызмет интери боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган:

- мамлекеттик башкаруу жана жергилиттүү өз алдынча башкаруу органдарынан этика боюнча комиссиялардын иши жөнүндө отчёттүү жыл сайын сурай алат;
- этика боюнча комиссиялардын иши жөнүндө жыйынды мазалыматты даярдоого укуктуу жана аны Кыргыз Республикасынын Президентине жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө жөнотө алат;
- этика боюнча комиссиянын ишин уюштуруу маселелеринде усулдук жардамдарды корсетөт;
- зарыл болгондо этика боюнча комиссиялардын ишиндеги тартип бузуу фактalaryны карайт жана табылган кемчиликтерди жоюу боюнча сунуштарды жана чараларды иштеп чыгат.

## 6-глава.

### Этика ченемдерин бузгандыгы үчүн жоопкерчилик

21. Этика ченемдерин бузуунун түрлөрү

66. Этиканын бузулушу (жосун) - бул кызматчылар тарабынан ушул Кодексте белгиленген жүрүмтүрүм ченемдерин жана эрежелерин сактабоосу.

67. Жбсундар маанилүү жана олуттуу деп белүнөт.

68. Кызматчынын өзүн гана жаманатты кылган жосун маанилүү деп эсептелет.

69. Жарандырдын мамлекеттик башкаруу жана жергилиттүү өз алдынча башкаруу органдарына болгон ишенимин көтүргөн жосун олуттуу деп эсептелет.

70. Этика боюнча комиссия жосундун түрлөрүн классификациядоо анын бир жылдын ичинде кайталап жасалышына конул бураг.

71. Кызматчы тарабынан этика ченемдери кайталап бузулганда анын жосуну маанилүүден олуттууга кайра квалификацияланышы мүмкүн.

22. Этика боюнча комиссиянын чечимдерине даттануу

72. Этика боюнча комиссиянын чечимине макул болборон учурда кызматчы чечим менен ташылсан учурдан тартып үч жумушчу күнлүн ичинде жетекчиге кайрылууга же Кыргыз Республикасынын мыйзамлары менен белгиленген мөөнөттө сотко жазуу жүзүндө кайрылууга укуктуу.

73. Жетекчи кызматчынын жазуу жүзүндөгү арызынын негизинде даттанууларды кароо боюнча апелляциялык комиссия түзөт.

74. Апелляциялык комиссиянын курамындагы этика боюнча комиссиянын мүчөлөрү, ошондой эле даттануу берилген кызматчыга кызматтык көз карандуулукта болгон адамдар кире албайт.

75. Апелляциялык комиссиянын чечими этика боюнча комиссия үчүн милдеттүү болуп саналат.

76. Апелляциялык комиссия өз чечимин 7 жумушчу күндүн ичинде чыгарат.